

# Жалал-Абад облусундагы "Миграциянын тобокелдиктери жана кесепеттери"

## темадагы ачык маектешүү аянтчасы

**Катышуучулар:** Мамлекеттик органдардын, кичи коомдук кеңештердин, жарандык коомдордун, эл аралык уюмдардын жана долбоорлордун өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын Коомдук кеңештеринин мүчөлөрү, журналисттер, блогерлер, миграция боюнча эксперттер.

**Максаты:** Кыргызстанда эркин маалымат мейкиндигин, сөз эркиндигин сактоо жана өнүктүрүү контекстинде жергиликтүү жана мамлекеттик органдардын, коомдук кеңештердин ММК менен өз ара аракеттенүүсүн түзүү.

**Модератор:** *Абдыров Толонбек Шакирович*, Мамлекеттик органдардын коомдук кеңештеринин Координациялык кеңешинин төрагасы, кафедра башчысы, экономика илимдеринин доктору, профессор.

**Иш-чаранын күнү, жери:** 2021-жылдын 22-апрель күнү, Жалал-Абад ш, "Jannat Regency Jalal-Abad" мейманканасы

**Катышуучулардын саны:** 43, 21 аялдар жана 22 эркектер.

Диалог аянтчасында миграциянын үй-бүлө институтуна тийгизген таасири жана Жалал-Абад облусундагы эмгек мигранттарынын балдарынын билим алуу мүмкүнчүлүгү, ошондой эле миграциялык процесстерди жөнгө салууда жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана социалдык медианын ролу көтөрүлдү.

Куттуктоо сөзү менен *Руслан Алтымышевич Алтымышев*, Жалал-Абад шаарынын социалдык маселелер боюнча вице-мэри, *Кулира Идирисовна Кубатова*, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрилигинин ДМЧА жана УЖга социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүү боюнча Башкармалыгынын начальниги, *Кыял Базарбаевна Токтобаева*, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы Аппаратынын Жалал-Абад облусу боюнча ыйгарым укуктугу өкүлү, *Самат Николаевич Токтоболотов*, миграция маселелери боюнча көз карандысыз эксперти жана "Ачык коомчулук - ачык медиа" долбоорунун координаторунун орун басары *Искакова Жылдыз чыкты*.



«Миграциянын үй-бүлө институтуна болгон таасири», «Миграциянын билим берүү чөйрөсүнө берген таасири: билим алуунун жеткиликтүүлүгү», «Эмгек миграциянын айынан ата-энесинин көзөмөлчүлүгүнөн калган балдардын укугун мониторингдөө жана коргоо», «ЖМКнын жана социалдык медиалардын миграциялык процесстерди жөнгө салуудагы ролу» аттуу презентациялар угулду.



Сессиялардын жүрүшүндө улгайган адамдарга карата зомбулук көйгөйлөрү, балдарды эмгекке тартуу, көптөгөн жарандардын кетишине байланыштуу улуттук коопсуздуктун абалы, кулчулук, миграциянын өлкөдөгү билим берүү деңгээлине таасири жөнүндө суроолор көтөрүлдү.



**Сунуштар келтирилген:**

1. жаш адистерге жаңы адистиктерди үйрөтүү үчүн бюджеттик программаларды түзүү;
2. Тажикстан менен чек арадагы көйгөйлөргө байланыштуу Лейлек районуна инвестицияларды багыттоо керек, ошондой эле инвестициялар башка чек ара региондоруна, мисалы Нарын, Алайга багытталышы керек;
3. миграциянын бардык тармактары боюнча деталдуу анализге жана жарандар арасында маалымат таратууга муктаж;
4. жарандарга бюджеттик негизде мүмкүн болушунча билим беришибиз керек.

Катышуучулардын ортосунда активдүү талкуу болуп, суроолор берилип, жолугушунун аягында жыйынтыгы чыгарылды.

